

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЛИМ ЖАНА
БИЛИМ БЕРҮҮ МИНИСТРИЛГИ**

БЕКИТИЛДИ
Кыргыз Республикасынын
билим берүү жана илим
министрлигинин
Байруту №863/1
«10» май 2022-жыл

Каттоо номери 8
Код 200724

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
КЕСИПТИК ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮНУН
МАМЛЕКЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СТАНДАРТЫ**

Адистик: 140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор»

Адистин квалификациясы – техник-электрик

Бишкек 2022 - ж.

1-глава. Жалпы жоболор

1. Ушул Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүүсүнүн **140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор»** адистиги боюнча мамлекеттик билим берүү стандарты (мындан ары – Мамлекеттик билим берүү стандарты) “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатындагы башка ченемдик укуктук актыларына ылайык, базалык орто кесиптик окуу жайы Бишкек техникалык коллежинин окуу-усулдук кеңешмеси тарабынан иштелип чыккан.

2. Ушул Мамлекеттик билим берүү стандартында төмөнкү түшүнүктөр пайдаланылат:

- **негизги кесиптик билим берүү программысы** - максаттарды, күтүлүүчү натыйжаларды, тийиштүү адистик боюнча билим берүү процессин ишке ашыруунун мазмунун жана уюштуруулушун регламенттөөчү окуу-методикалык документтердин жыйындысы;
- **сабактардын цикли** - окутуунун, тарбиялоонун белгиленген максаттарына жана натыйжаларына карата белгилүү бир логикалык жыйынтыкка ээ болгон билим берүү программынын бир бөлүгү же окуу сабактарынын жыйындысы;
- **модул** - окутуунун, тарбиялоонун белгиленген максаттарына жана натыйжаларына карата белгилүү бир логикалык жыйынтыкка ээ болгон окуу сабактарынын бөлүгү;
- **компетенция** - тийиштүү тармакта кесиптик иш менен алектенүү үчүн зарыл болгон жекече сапаттардын, билимдердин, ыктардын жана көндүмдөрдүн динамикалуу комбинациясы;
- **кредит (зачеттүк бирдик)** - негизги кесиптик билим берүү программынын эмгек сыйымдуулугунун шарттуу ченеми;
- **окутуунун натыйжалары** - негизги билим берүү программы/модулу боюнча окутуунун натыйжасында ээ болгон компетенциялар;
- **кесиптик стандарт** - кесиптик иштин белгилүү бир түрүнүн алкагында анын мазмунуна жана сапатына карата талаптарды аныктаган, кызматкердин квалификациясынын сапаттык деңгээлин сыйпаттоочу негизги документ, ал өзүнүн квалификациясын туура кабыл алуу үчүн сактоого тийиш. ишинин түрүнө карабастан ар кандай уюмдун штатында орун.

Ушул Мамлекеттик билим берүү стандартын аткаруу уюштуруу-укуктук формасына карабастан, кесиптик орто билим берүү программаларын ишке ашыруучу бардык билим берүү мекемелери үчүн милдеттүү болуп саналат.

2-глава. Колдонуу жааты

3. Ушул Мамлекеттик билим берүү стандарты **140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор»** адистиги боюнча негизги кесиптик билим берүү программаларын ишке ашырууда милдеттүү болгон ченемдердин, эрежелердин жана талаптардын жыйындысын билдириет жана Кыргыз Республикасынын аймагында лицензиясы бар, уюштуруу-укуктук

формасына карабастан кесиптик орто билим берүү программаларын ишке ашыруучу бардык билим берүү уюмдарынын уюштуруу-методикалык документтерди иштеп чыгуусу, кесиптик орто билим берүүсүнүн негизги кесиптик билим берүү программаларын өздөштүрүүнүн сапатын баалоосу үчүн негиз болуп эсептелет.

4. **140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор»** адистиги боюнча Мамлекеттик билим берүү стандартынын негизги колдонуучулары болуп төмөнкүлөр саналат:

- ушул адистик боюнча негизги кесиптик билим берүү программаларын ишке ашырууга укуктуу билим берүүнүн уюмдарынын администрациясы жана педагогикалык курамы;

- ушул адистиктеги негизги билим берүү программасын өздөштүрүү боюнча өзүнүн окуу ишин натыйжалуу ишке ашыруу үчүн жооптуу студенттер;

- кесиптик иштин тийиштүү чөйрөсүндөгү адистердин жана иш берүүчүлөрдүн бирикмелери;

- Кыргыз Республикасынын билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын тапшырмасы боюнча негизги билим берүү программаларын иштеп чыгууну камсыз кылуучу окуу-методикалык бирикмелер жана кеңештер;

- кесиптик орто билим берүүнү каржылоону камсыз кылуучу билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар;

- кесиптик орто билим берүү системасында мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөөнү камсыз кылуучу, кесиптик орто билим берүү чөйрөсүндө аккредитациялоочу жана сапатын көзөмөлдөөчү билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар;

- билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоочу аккредитациялык агенттиker.

3-глава. Адистиктин жалпы мүнөздөмөсү

5. **140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор»** адистиги боюнча кесиптик орто билим берүүсүнүн программасын өздөштүрүү формалары:

- күндүзгү;
- күндүзгү-сырттан (кечки);
- сырттан окуу.

6. **140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор»** адистиги боюнча кесиптик орто билим берүүнүн негизги билим берүү программасын өздөштүрүүнүн күндүзгү окуу формасы боюнча ченемдик мөөнөтү:

- жалпы орто билиминин базасында – 1 жыл 10 ай;
- негизги жалпы билиминин базасында - 2 жыл 10 ай.

7. Кесиптик орто билим берүү программасына интеграцияланган жалпы орто билим берүүнүн жалпы билим берүү программасын (10 жана 11-класстар) ишке ашырууда жалпы орто билими жөнүндө документ (аттестат) берилбейт, ал эми сабактар боюнча баалар кесиптик орто билим берүү жөнүндө документке (дипломго) коюлат.

8. Абитуриентте окууга тапшырууда төмөнкү документтердин бири болуусу тийиш:

- жалпы орто билими жөнүндө аттестат;
- негизги жалпы билими жөнүндө күбөлүк.

9. Күндүзгү-сырттан (кечки) жана сырттан окуу формалары боюнча, ошондой эле окутуунун ар түрдүү формалары айкалыштырылган жана аралыктан билим берүү технологиялары пайдаланылган учурда кесиптик орто билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программаларын өздөштүрүү мөнөтү кесиптик орто билим берүү программаларын ишке ашыруучу билим берүү уюму тарабынан күндүзгү окуу формасында өздөштүрүүнүн белгиленген ченемдик мөнөтүнө карата 6 айга узартылат.

Кесиптик орто билим берүүнүн программаларын ишке ашыруучу билим берүү уюму кайра аттестациялоонун натыйжалары боюнча жогорку кесиптик билими же башка адистик боюнча орто кесиптик билими бар студенттин өздөштүргөн (өткөн) айрым дисциплиналар (модульдер) жана (же) айрым практикалар боюнча окутуунун натыйжаларын толук же жарымжартылай эсепке ала алат.

Кесиптик орто билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программаларын өздөштүрүүнүн башка ченемдик мөнөттөрү өзүнчө ченемдик укуктук акт менен бекитилет.

10. Күндүзгү окуу формасы боюнча кесиптик орто билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программаларынын эмгек сыйымдуулугу 120дан кем эмес кредитти (зачеттук бирдикти) түзөт. Бир окуу семестринин эмгек сыйымдуулугу 30дан кем эмес кредитке (зачеттук бирдикке) барабар (окуу процесси эки семестрлик болуп уюштурулган учурда).

Бир кредит (зачеттук бирдик) студенттин окуу ишинин 30 саатына барабар (анын ичине аудиториялык, өз алдынча иши жана аттестациянын бардык түрлөрү кирет).

Күндүзгү-сырттан (кечки) жана сырттан окуу формалары боюнча, ошондой эле окутуунун ар түрдүү формалары айкалыштырылган жана аралыктан билим берүү технологиялары пайдаланылган учурда негизги кесиптик билим берүү программасынын эмгек сыйымдуулугу окуу жылы үчүн 45тен кем эмес кредитти (зачеттук бирдикти) түзөт.

11. Инсанды окутуу жана тарбиялоо жаатында **140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор»** адистиги боюнча кесиптик орто билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасынын максаттары.

140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор» адистиги боюнча кесиптик орто билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасынын окутуу жаатындагы максаты болуп төмөнкүлөр саналат: жылуулук техникасы тармагында даярдоо, бүтүрүүчүгө тандалган ишмердик тармагында ийгиликтүү иштөөгө, анын социалдык мобилдүүлүгүнө жана эмгек рыногунда туруктуулугуна өбөлгө түзгөн жалпы жана кесиптик компетенцияларга ээ болууга мүмкүндүк берүүчү орто кесиптик билим алуу.

140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор» адистиги боюнча

кесиптик орто билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасынын инсанды тарбиялоо жаатындагы максаты болуп төмөнкүлөр саналат: студенттердин социалдык-инсандык сапаттарынын калыптануусун: максаттуулук, уюштуруучулук, эмгекчилдик, жоопкерчиликтүүлүк, жарандуулук, баймабайлык, айкөлдүк, алардын жалпы маданияттуулук денгээлин жогорулатуу.

12. 140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор» адистиктин бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик ишинин тармагы төмөнкүлөрдү камтыйт: гидроэлектростанциялар үчүн жабдууларды долбоорлоо, монтаждоо жана эксплуатациялоо боюнча иштерди уюштуруу жана жүргүзүү; түзүмдүк бөлүмдүн ишин уюштуруу.

13. Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишинин объектилери болуп төмөнкүлөр саналат:

- гидротехникалык курулмалар жана алардын конструкциялык элементтери;
- гидроэлектростанциялардын (ГЭС) көтөрүүчү-транспорттук, механикалык, негизги жана көмөкчү гидроэнергетикалык жабдуулары;
- жабдууларды орнотуунун жана эксплуатациялоонун технологиялык процесстери;
- гидроэлектр комплексинин материалдары, жабдуулары жана гидротехникалык курулмалары;
- долбоордук-сметалык документтер, ченемдик-техникалык документтер;
- технологиялык процесстердин шаймандары, жабдуулары, приборлору;
- баштапкы эмгек коллективдери.

14. Бүтүрүүчү даярдалып жаткан кесиптик ишинин түрлөрү улуттук квалификациялык базага жана кесиптик стандартка (эгерде бар болсо) ылайык, кызықдар иш берүүчүлөр менен бирге кесиптик орто билим берүүнүн билим берүү программаларын ишке ашыруучу билим берүү уюмдары тарабынан иштелип чыккан анын билим берүү программасынын мазмунун аныктоого тийиш:

- гидроэлектростанциянын технологиялык жабдууларын монтаждоо жана эксплуатациялоо конструкцияларын жана процесстерин долбоорлоо;
- ГЭСтердин механикалык, негизги гидроэнергетикалык жана жүктөөчү жабдууларын монтаждоо жана эксплуатациялоо;
- өндүрүштүк участоктордун персоналдынын ишин уюштуруу жана башкаруу;
- жумушчулардын бир же бир нече кесиптери, кызматчылардын кызматтары боюнча иштерди аткаруу.

15. Бүтүрүүчү кесиптик иштин милдеттеринин тизмесине даяр болуу үчүн кесиптик иштин тиешелүү тармагындагы квалификациялык талаптардан жана кесиптик стандарттан (эгерде бар болсо) алынууга тийиш:

- гидроэлектростанциянын технологиялык жабдууларын монтаждоо жана эксплуатациялоо конструкцияларын жана процесстерин долбоорлоо:

- ГЭСтин механикалык жабдууларынын тетиктерин жана тетиктерин долбоорлоо;

- ГЭСтердин негизги гидроэнергетикалык жабдууларын тандоо жана долбоорлоо үчүн эсептөөлөрдү жүргүзүү;
 - ГЭСтердин механикалык, негизги гидроэнергетикасын, жүктөөчү жабдууларын орнотуу жана эксплуатациялоо боюнча технологиялык карталарды иштеп чыгуу;
 - сметалык сметаларды жана локалдык сметаларды түзөт, ГЭСтин механикалык, негизги гидроэнергетикалык жана жүктөөчү жабдууларын монтаждоо жана эксплуатациялоонун техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрүн аныктайт.
- ГЭСтердин механикалык, негизги гидроэнергетикалык жана жүктөөчү жабдууларын монтаждоо жана эксплуатациялоо:**
- долбоордук, жумушчу, техникалык документтерге ылайык ГЭСтин жабдууларын монтаждоо жана эксплуатациялоо боюнча технологиялык процесстерди ишке ашырууну пландаштыруу;
 - ГЭСтин жабдууларын монтаждоо жана эксплуатациялоо боюнча технологиялык процесстерди ишке ашырууга катышууга;
 - технологиялык процесстердин сапатын жана коопсуз аткаралышын контролдоо, натыйжаларды талдоо жана тиешелүү чечимдерди кабыл алуу.
- өндүрүштүк участоктордун персоналалынын ишин уюштуруу жана башкаруу:**
- өндүрүштүк участоктун персоналалынын ишин пландаштырууга катышууга;
 - иштин жыйынтыгын талдоо, тиешелүү чарапарды көрүү;
 - коопсуз эмгек ыкмаларына үйрөтүү жана жумуш ордунда эмгекти коргоо боюнча инструктаж өткөрүү;
 - ерт коопсуздугунун талаптарынын сакталышын көзөмөлдөө.
- жумушчулардын бир же бир нече кесиптери, кызматчылардын кызматтары боюнча иштерди аткаруу.**

16. Кесиптик орто билим берүүнүн **140210** «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор» адистиги боюнча негизги кесиптик билим берүү программасын өздөштүргөн бүтүрүүчү төмөнкүлөргө даярдалат:

- жогорку кесиптик билим берүүнүн негизги билим берүү программаларын өздөштүрүүгө;
- жогорку кесиптик билим берүүгө даярдоонун тийиштүү адистиги жана ага жакын багыттар боюнча тездетилген мөөнөттө жогорку кесиптик билим берүүнүн негизги билим берүү программаларын өздөштүрүүгө:
- **640000 Энергетика жана электроэнергетика багыты боюнча.**

4-глава. Негизги кесиптик билим берүү программасын ишке ашыруунун шарттарына карата жалпы талаптар

17. Кесиптик орто билим берүү программаларын ишке ашыруучу орто кесиптик окуу жайлар адистик боюнча негизги кесиптик билим берүү программасын өз алдынча иштеп чыгышат. Негизги кесиптик билим берүү

программасы адистик боюнча тиешелүү Мамлекеттик билим берүү стандартынын, улуттук квалификациялык базанын, тармактык/сектордук квалификациялык алкактардын жана кесиптик стандарттардын (эгерде бар болсо) негизинде түзүлөт.

Кесиптик орто билим берүү программаларын ишке ашыруучу орто кесиптик окуу жайлар негизги кесиптик билим берүү программасын илимдин, маданияттын, экономиканын, техниканын, технологиялардын жана социалдык чөйрөнүн өнүгүүсүн эске алуу менен, билим берүү сапатынын кепилдигин камсыз кылуу боюнча төмөнкүлөрдөн турган сунуштарга ылайык 5 жылда бир жолудан кем эмес убакытта жаңылап турууга милдеттүү:

- бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун сапатын камсыз кылуу боюнча стратегияларды иштеп чыгуудан;
- билим берүү программаларын мезгил-мезгили менен рецензиялоого мониторинг жүргүзүүдөн;
- так макулдашылган критерийлердин негизинде студенттердин билимдеринин жана билгичтикеринин, бүтүрүүчүлөрдүн компетенцияларынын деңгээлин баалоонун объективдүү жол-жоболорун иштеп чыгуудан;
- окутуучулар қурамдын сапатын жана компетенттүүлүгүн камсыз кылуудан;
- бардык ишке ашырылуучу билим берүү программаларын жетиштүү ресурстар менен камсыз кылуудан, аларды колдонуунун натыйжалуулугун көзөмөлдөө, анын ичинде окуп жаткандарга сурамжылоо жүргүзүү жолу менен;
- өзүнүн ишин (стратегиясын) баалоо жана башка билим берүү уюмдары менен салыштыруу үчүн макулдашылган критерийлер боюнча өзүн-өзү изилдөөнү үзгүлтүксүз жүргүзүүдөн;
- коомчулукка өзүнүн ишинин натыйжалары, пландары, инновациялары жөнүндө маалымдоодон.

18. Студенттерди жана бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун сапатын баалоо аларды учурдагы, орто аралык жана жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоону камтышы керек.

Студенттерди учурдагы аттестациялоо кесиптик орто билим берүү программасын ишке ашыруучу билим берүү уюму тарабынан белгиленген (педагогикалык кеңеш бекиткен) баалоонун модулдук-рейтингдик системасынын негизинде окуу семестринин ичинде жүргүзүлөт.

Студенттерди орто аралык аттестациялоо ар бир семестрдин аягында жүргүзүлөт жана бардык сабактар боюнча семестрдеги учурдагы аттестациялоонун жыйынтыктары боюнча жыйынтык баалар (экзамендик баалар) коюлат.

Негизги кесиптик билим берүү программасына ылайык келген этаптуу же түпкү таланттарга студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн жеке жетишкендиктеринин шайкеш келишине карата студенттерди учурдагы, орто аралык аттестациялоо жана бүтүрүүчүлөрдү жыйынтыктоочу аттестациялоо үчүн билимин, билгичтигин жана ээ болгон компетенцияларынын деңгээлин

баалоого мүмкүндүк берүүчү тиپтүү тапшырмаларды, контролдук иштерди, модулдук тесттерди камтыган баалоо каражаттарынын базалары түзүлөт. Баалоо каражаттарынын базалары кесиптик орто билим берүү программасын ишке ашыруучу орто кесиптик окуу жай тарабынан иштелип чыгат жана бекитилет.

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган тартипте жүргүзүлөт.

140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор» адистиги боюнча бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялоо мамлекеттик аттестациялык сыноолордун төмөнкү түрлөрүнөн турат:

- өзүнчө дисциплиналар боюнча бүтүрүү экзамени;
- адистик боюнча жыйынтыктоочу дисциплиналар аралык сынак;
- бүтүрүү квалификациялык ишин коргоо.

19. Негизги кесиптик билим берүү программасын иштеп чыгууда кесиптик орто билим берүү программасын ишке ашыруучу орто кесиптик окуу жайлар бүтүрүүчүлөрдүн социалдык-инсандык компетенцияларын (мисалы, социалдык өз ара аракеттенүү компетенцияларын, өзүн-өзү уюштурууну жана системалык-иш мүнөзүндөгү өз алдынча башкарууну) түзүү мүмкүнчүлүктөрү аныкташы керек. Кесиптик орто билим берүү программасын ишке ашыруучу орто кесиптик окуу жайлар төмөнкүлөргө милдеттүү:

- өзүнүн социалдык-маданий чөйрөсүн түзүүгө;
- инсандын ар тараалтуу өнүгүүсү үчүн зарыл болгон шарттарды түзүүгө;
- студенттик өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнү, студенттердин коомдук уюмдардын, спорттук жана чыгармачылык клубдардын, илимий студенттик коомдордун ишине катышуусун кошкондо, окуу процессинин социалдык-тарбиялык компонентин өнүктүрүүгө түрткү берүүгө.

20. Кесиптик орто билим берүү программасын ишке ашыруучу кесиптик орто окуу жайларынын негизги кесиптик билим берүү программын студенттин тандоосу боюнча сабактардын ар бир циклиниң вариативдүү бөлүгүнүн үчтөн биринен кем эмес көлөмдө сабактарды камтуусу керек. Студенттин тандоосу боюнча сабактарды түзүүнүн тартибин кесиптик орто билим берүү программасын ишке ашыруучу кесиптик орто окуу жайларынын педагогикалык кеңеши белгилейт.

21. Кесиптик орто билим берүү программасын ишке ашыруучу кесиптик орто окуу жайлары төмөнкүлөргө милдеттүү:

- студенттердин өзүнүн окуу программасын түзүүгө катышуусунун реалдуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга;
- негизги кесиптик билим берүү программасын түзүүдө студенттерди алардын укуктары жана милдеттери менен тааныштырууга;
- студенттер тандап алган сабактар алар үчүн милдеттүү болуп калаарын, ал эми алардын жалпы эмгек сыйымдуулугу окуу планында каралгандан кем болбошу керектигин түшүндүрүүгө.

22. Студенттер тандоосу боюнча окуу сабактарын өздөштүрүүгө

бөлүнгөн окуу убактысынын көлөмүнүн чегинде негизги кесиптик билим берүү программасында каралган конкреттүү сабактарды тандап алууга укуктуу.

23. Студенттер кесиптик орто билим берүү программасын ишке ашыруучу кесиптик орто окуу жайлары негизги кесиптик билим берүү программасында каралган бардык тапшырмаларды белгиленген мөөнөттөрдө аткарууга милдеттүү.

24. Студенттер негизги кесиптик билим берүү программасын өздөштүрүүдө натыйжаларга жетишүү максатында студенттик өз алдынча башкарууну өнүктүрүүгө, коомдук уюмдардын, спорттук жана чыгармачылык клубдардын, илимий студенттик коомдордун ишине катышууга милдеттүү.

25. Студенттин окуу жүктөмүнүн максималдуу көлөмү анын аудиториялык жана аудиториядан тышкary (өз алдынча) окуу ишинин бардык түрлөрүн камтуу менен жумасына 45 saat болуп белгиленет.

Күндүзгү окуу формасындаагы бир жумалык аудиториялык сабактардын көлөмү Мамлекеттик билим берүү стандарты менен аныкталат жана адистиктин өзгөчөлүгүн эске алуу менен, ар бир окуу сабагын үйрөнүүгө бөлүнгөн жалпы көлөмдүн 35 пайзынан кем эмес болуусу керек.

26. Күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасында аудиториялык сабактардын көлөмү жумасына 16 saatтан кем болбошу керек.

27. Сырттан окуу формасында окутуучу менен сабак окуу мүмкүндүгү студентке жылына 150 saatтан кем эмес көлөмдө камсыз кылышуусу керек.

28. Окуу жылындаагы эс алуу убагынын жалпы көлөмү 10 жуманы, анын ичинде кыш мезгилинде 2 жумадан кем эмести түзүүсү керек.

5-глава. Негизги кесиптик билим берүү программасына карата талаптар

29.140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор» адистиги боюнча бүтүрүүчү негизги кесиптик билим берүү программасынын максаттарына жана ушул Мамлекеттик билим берүү стандартынын 11 жана 15-пункттарында көрсөтүлгөн кесиптик иштин милдеттерине ылайык төмөнкү компетенцияларга ээ болушу керек:

а) жалпы (ЖК):

ЖК1. Өз ишин уюштурууну, кесиптик милдеттерди аткаруу методун жана ыкмаларын тандоону, алардын натыйжалуулугун жана сапатын баалоону билүү;

ЖК2. Стандарттык жана стандарттык эмес абалдарда чечим кабыл алуу, маселелерди чечүү, жоопкерчиликти жана демилге көтөрүү;

ЖК3. Кесиптик милдеттерди натыйжалуу аткаруу, кесиптик жана инсандык өнүгүү үчүн зарыл болгон маалыматтарды издөө, чечмелөө жана пайдалануу;

ЖК4. Кесиптик ишинде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуу;

ЖК5. Командада иштөөнүү, кесиптештер, жетекчилер жана кардарлар менен натыйжалуу баарлашууну билүү;

ЖК6. Команда мүчөлөрүнүн (кол алдындаагы) иши жана аларды иш орунда

окутуу, тапшырмаларды аткаруунун жыйынтыгы үчүн жоопкерчилик алуу;

ЖК7. Жеке инсандык жана кесиптик өнүгүүсүн башкаруу, кесиптик иште эмгек шарттарынын жана технологиялардын өзгөрүүсүнө адаптациялануу;

ЖК8. Чакан жамаат менен уюштуруу-башкаруу иштерине даяр болуу;

ЖК9. Илимдеги, техникадагы жана технологиядагы, кесиптик чөйрөдөгү жаңы кубулуштардын социалдык-экономикалык жана маданий кесепттерин талдай билүү жана баалоо;

ЖК10. Өз иштерин илимий негизде баалай билүү; алардын ишинин натыйжаларына жогорку көз каранды эместиk менен баа берүү.

б) кесиптик (КК):

- гидроэлектростанциянын технологиялык жабдууларын монтаждоо жана эксплуатациялоо конструкцияларын жана процесстерин долбоорлоо:

КК1. ГЭСтин механикалык жабдууларынын тетиктерин жана тетиктерин долбоорлоо;

КК2. ГЭСтердин негизги гидроэнергетикалык жабдууларын тандоо жана долбоорлоо үчүн эсептөөлөрдү жүргүзүү;

КК3. ГЭСтердин механикалык, негизги гидроэнергетикасын, жүктөөчү жабдууларын орнотуу жана эксплуатациялоо боюнча технологиялык карталарды иштеп чыгуу;

КК4. Сметалык сметаларды жана локалдык сметаларды түзөт, ГЭСтин механикалык, негизги гидроэнергетикалык жана жүктөөчү жабдууларын монтаждоо жана эксплуатациялоонун техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрүн аныктайт.

- ГЭСтердин механикалык, негизги гидроэнергетикалык жана жүктөөчү жабдууларын монтаждоо жана эксплуатациялоо:

КК5. Долбоордук, жумушчу, техникалык документтерге ылайык ГЭСтин жабдууларын монтаждоо жана эксплуатациялоо боюнча технологиялык процесстерди ишке ашырууну пландаштыруу;

КК6. ГЭСтин жабдууларын монтаждоо жана эксплуатациялоо боюнча технологиялык процесстерди ишке ашырууга катышууга;

КК7. Технологиялык процесстердин сапатын жана коопсуз аткарылышын контролдоо, натыйжаларды талдоо жана тиешелүү чечимдерди кабыл алуу.

- өндүрүштүк участоктордун персоналнынын ишин уюштуруу жана башкаруу:

КК8. Өндүрүштүк участоктун персоналнынын ишин пландаштырууга катышууга;

КК9. Иштин жыйынтыгын талдоо, тиешелүү чарапарды көрүү;

КК10. Коопсуз эмгек ыкмаларына үйрөтүү жана жумуш ордунда эмгекти коргоо боюнча инструктаж өткөрүү;

КК11. Өрт коопсуздугунун талаптарынын сакталышын көзөмөлдөө.

- жумушчулардын бир же бир нече кесиптери, кызматчылардын кызматтары боюнча иштерди аткаруу.

30. Кесиптик орто билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү

программасы төмөнкү окуу циклдерин үйрөнүүнү карайт:

Блок 1 “Дисциплиналар (модулдар)”:

1. жалпы гуманитардык цикл;
2. математикалык жана табигый илимдер циклы;
3. кесиптик цикл;
4. дene тарбия.

Блок 2. практика;

Блок 3. жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация;

Кесиптик орто билим берүү мекемеси мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык негизги билим берүү программасын иштеп чыгат жана улуттук квалификациялык базага ылайык окутуунун натыйжаларына жетишүү учун жоопкерчилик тартат.

Негизги билим берүү программасынын ар бир блогуна тиешелүү болгон дисциплиналардын (модулдардын) комплекси жана алардын эмгек сыйымдуулугу орто кесиптик билим берүү мекемеси аны өнүктүрүүнүн натыйжаларына карата талаптарды улуттук квалификациялык базада каралган окутуунун натыйжаларынын негиздерин эске алуу менен блок учун белгиленген көлөмдө өз алдынча аныктайт.

Негизги кесиптик билим берүү программасы тизмеси жана эмгек сыйымдуулугу Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан аныкталуучу жалпы гуманитардык циклдин милдеттүү дисциплиналарынын аткаралышын камсыз кылууга тийиш. Бул сабактардын мазмуну жана ишке ашыруу тартиби тиешелүү адистик боюнча орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартында белгilenет.

Кесиптик орто билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасы ушул Мамлекеттик билим берүү стандартына тиркелген структурага ылайык иштелип чыгат.

31. Сабактардын ар бир циклы базалык (милдеттүү) жана элективдик бөлүккө ээ болушу керек. Элективдик бөлүк базалык бөлүктүн сабактарынын мазмуну менен аныкталуучу студенттердин билимдерин, билгичтиктөрөн жана көндүмдөрүн кеңейтүүгө жана терендөтүүгө мүмкүндүк берет. Элективдик бөлүк кесиптик орто окуу жайы тарабынан ишке ашырылуучу кесиптик билим берүү программасынын өзгөчөлүктөрүнө жараша белгilenет

Милдеттүү бөлүктүн көлөмү мамлекеттик аттестациянын көлөмүн эсепке албаганда, негизги билим берүү программасынын жалпы көлөмүнүн 50 пайызынан ашпоого тийиш.

Орто кесиптик билим берүү мекемеси ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга (алардын каалосу боюнча) алардын психофизикалык өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрүн, индивидуалдык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен негизги билим берүү программасы боюнча окуу мүмкүнчүлүгүн берүүгө жана зарыл болгон учурда бул адамдардын өнүгүүсүнүн бузулушун ондоону жана социалдык адаптациясын камсыз кылууга тийиш.

32. Адистиктин негизги кесиптик билим берүү программасын ишке ашырууну окутуп жаткан дисциплиналың профилине ылайык келген базалык билими бар жана илимий жана (же) илимий-методикалык иш менен системалуу түрдө алектенген профессордук-окутуучулук курам камсыз кылууга тийиш.

Кесиптик циклдин окутуучулары тиешелүү адистик же окуу багыты боюнча жогорку кесиптик билимге ээ болууга тийиш.

Профессионалдык циклдин мугалимдеринин сапаттык курамын баалоодо 10 жылдан ашык стажы бар өндүрүштүк кызматкерлер эске алынат.

Негизги кесиптик билим берүү программасынын мугалимдеринин жалпы санында штаттык окутуучулардын үлүшү 80%дан кем эмес болушу керек.

Мугалим/окуучунун катышы 1:12ден ашпоого тийиш.

33. Адистиктин негизги кесиптик билим берүү программасын ишке ашырууда негизги кесиптик билим берүү программасынын сабактарынын толук тизмеси боюнча түзүлүүчү маалыматтар базасын жана китеңкана фондун ар бир студенттин колдонуусу камсыз кылышы керек. Кесиптик орто билим берүү программасын ишке ашыруучу орто кесиптик окуу жайлардын билим берүү программасы лабораториялык практикумдарды жана практикалык сабактарды (түзүлүүчү компетенцияларды эсепке алуу менен аныкталат) камтууга тийиш.

Негизги кесиптик билим берүү программасын ишке ашыруу үчүн зарыл болгон окуу адабияты жана/же электрондук адабият менен студенттердинкамсыз болуусу бир студентке 0,5 нускадагы ченемге ылайык келиши керек. Окуу маалыматынын булактары заманбап талаптарга жооп берүүсү керек. Билим берүү процессинде мыйзам чыгаруу актылары, ченемдик документтер, кесиптик багыт берүүчү мезгилдүү басылмалардын материалдары пайдаланылышы керек.

34. Кесиптик орто билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасын ишке ашыруучу билим берүү уому орто кесиптик билим берүүнү жүзөгө ашыруучу билим берүү уомунун окуу планында каралган окуучуларды учурдагы санитардык жана өрт коопсуздугунун эрежелерине жана ченемдерине ылайык келген лабораториялык, дисциплинардык жана дисциплиналар аралык даярдоонун бардык түрлөрүн, практикалык окутууну камсыз кылуучу материалдык-техникалык базага ээ болууга тийиш.

35. Бүтүрүү квалификациялык иштердин же адистик боюнча дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу экзамендин мазмунуна, көлөмүнө жана түзүмүнө талаптар Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү уомунун бүтүрүүчүлөрүнүн мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясын өткөрүү тартибин эске алуу менен орто кесиптик билим берүү уому тарабынан аныкталат.

**140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор» адистиги боюнча
кабинеттердин, лабораториялардын, устаканалардын жана башка
имараттардын
БОЛЖОЛДУУ ТИЗМЕСИ**

Кабинеттер:

социалдык-гуманитардык дисциплиналар, жалпы кесиптик дисциплиналар, кыргыз (орус) тили, чет тили, математика; инженердик графика; метрология, стандартташтыруу жана сертификация; техникалык механика; маалыматтык технологиялар; экономика; жашоо коопсуздугуу; гидротехникалык куруулуштар жана айланы-чөйрөнү коргоо.

Лабораториялар:

ГЭСтин көтөрүүчү-транспорттук жабдуулары, аны орнотуу жана эксплуатациялоо; ГЭСтин негизги гидроэнергетикалык жабдуулары, аны орнотуу жана эксплуатациялоо; гидротехникалык курулмалардын механикалык жабдуулары жана металл конструкциялары, аларды орнотуу жана эксплуатациялоо; материал таануу; электротехника жана электроника; геодезиянын негиздери; гидравликанын негиздери; ширетүү технологиилары.

Устаканалар:

монтаждоо-механикалык; ширетүү; металл иштетүү.

Спорттук зал;

Китепканы, Интернет желелерине чыгуу менен окуу залы; актовый залы; медициналык пункт.

**140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор»
адистиги боюнча кесиптик орто билим берүүсүнүн
негизги кесиптик билим берүү программасынын түзүмү**

Кесиптик орто билим берүүсүнүн негизги кесиптик билим берүү программасынын түзүмү		Жалпы орто билим берүүнүн базасында окутуунун ар түрдүү мөөнөтүндөгү эмгек сыйымдуулугу, кредиттер
		1 жыл 10 ай
Блок 1	I. Жалпы гуманитардык цикл	99
	II. Математикалык жана табигый илимий цикл	
	III. Кесиптик цикл	
	Дене тарбия (семестрда көрсөтүлгөн боюнча жумасына 2 сааттан)	3 – 5 семестры
Блок 2	Практика	15
Блок 3	Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация	6
Билим берүү программасынын жалпы эмгек сыйымдуулугу		120

**КЕСИПТИК ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮНҮН
ТИПТҮҮ ОКУУ ПЛАНЫ**

140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор» адистиги боюнча

Квалификациясы – техник-электрик

Окуу формасы – күндүзгү

Окутуунун мөөнөтү: жалпы орто билим базасында - 1 жыл 10 ай

№ п/ п	Окуу дисциплинардын аталышы (практикасы менен кошо)	Жалпы эмгек сыйымдуу лугу	Семестр боюнча болжолдуу бөлүштурруу					
			кредиттерде	сааттарда	3- семестр	4- семестр	5- семестр	6- семестр
					Жуманын саны			
			12- 18	12- 18	12- 18	12- 18	9-18	
	Блок 1							
1.	Жалпы гуманитардык цикл	18	540					
	Базалык бөлүк	15	450					
	Кыргыз тили жана адабияты	3	90	x				
	Орус тили	2	60	x				
	Чет тили	2	60	x				
	Кыргызстандын тарыхы	4	120		x			
	Манас таануу	2	60		x			
	Кыргызстандын географиясы	2	60	x				
	Элективдик бөлүк	3	90					
	ЖАЛПЫ:	18	540					
2.	Математика жана табигый цикл	6	180					
	Базалык бөлүк	4	120					
	Профессионалдык математика	2	60	x				
	Информатика	2	60		x			
	Элективдик бөлүк	2	60					
	ЖАЛПЫ:	6	180					
3.	Профессионалдык цикл	75	2250					
	Базалык бөлүк	38	1140					
	Инженердик графика	3	90	x				
	Техникалык механика	3	90	x				
	Материал таануу	2	60	x				
	Электр техникасы жана электроника	2	60	x				
	Метрология, стандартташтыруу жана сертификация	2	60			x		

	Гидравликанын негиздери	4	120		x		
	Гидротехникалык курулуштар	2	60		x		
	Геодезиянын негиздери	2	60			x	
	Кесиптик иштин укуктук негиздери	2	60		x		
	Эмгекти коргоо	2	60			x	
	Жашоо коопсуздугу	2	60		x		
	ГЭСтердин гидротехникалык курулуштарынын технологиялык жабдууларын жана металл конструкцияларын долбоорлоо. Технологиялык документтерди жүргүзүү.	4	120			x	x
	ГЭСтин гидротехникалык курулуштарынын технологиялык жабдууларын жана металл конструкцияларын монтаждоо жана эксплуатациялоо технологиясы	4	120			x	x
	Өндүрүштүк звенонун персоналын башкаруунун негиздери	4	120			x	x
	Элективдик бөлүк	37	1110				
	ЖАЛПЫ:	75	2250				
4.	Дене тарбия (*)		2 ч в нед				
	Блок 2						
5.	Практика (**)	15	450				
	Блок 3						
6.	Мамлекеттик аттестациянын жыйынтыгы (***)	6	180				
	Экзамендин саны (макс)			8-10	8-10	8-10	8-10
	Курстук иштердин, проектилердин саны				x		x
	Негизги билим берүү программасынын жалпы эмгек сыйымдуулугу	120	3600	30	30	30	30

(*) дене тарбия жалпы эмгек сыйымдуулугуна кирбейт;

(**) ОКББ адистигинин өзгөчөлүктөрү боюнча практикалардын саны жана түрлөрү;

(***) ОКБУнун кароосу боюнча жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация.